

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй көч.92, 6-кабат

2026-ЖЫЛДЫН 31- ЯНВАРЫНА (кошуп) КАРАТА КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миңдик чени менен)

АКТИВДЕР	2026 ж. 31 -январына (Улуттук банктын маалыматы боюнча)	2025 ж. 31 -январына (Улуттук банктын маалыматы боюнча)	2025 ж. 31 декабрына (ЭФОС (IFRS)ко ылайык)
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	2 734 785	1 867 730	3 986 219
Банктардагы каражаттар	857 726	1 111 553	809 849
Кардарларга берилген насыялар	10 117 135	8 132 179	9 919 123
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(403 313)	(197 206)	(380 031)
Нетто-кардарларга берилген насыялар	9 713 822	7 934 973	9 539 092
Баалуу кагаздарга инвестициялар	880 260	-	328 528
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	61 565	45 548	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 547 646	1 479 841	1 556 439
Колдонуу укугу формасындагы активдери	83 959	50 641	87 654
Сатууга багытталган активдер	8 457	7 432	5 526
Башка активдер	301 434	285 402	387 823
БАРДЫК АКТИВДЕР	16 189 654	12 783 120	16 701 130
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	11 060 130	9 222 230	11 344 432
Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары	133 214	153 670	130 637
Тартылып келинген башка каражаттар	1 239 757	688 171	1 245 597
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	76 032	76 612	75 039
Субординацияланган милдеттенмелер	74 857	-	-
Ижара милдеттенмелери	88 213	56 213	91 979
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	61 679	45 544	-
Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме	32 580	30 719	30 309
Башка милдеттенмелер	1 114 233	387 480	1 467 058
	13 880 695	10 660 639	14 385 051
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	2 120 414	1 585 698	2 120 414
Кошумча төлөнгөн капитал	60 000		60 000
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (Жабылган чыгаша)	128 545	536 783	135 665
	2 308 959	2 122 481	2 316 079
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	16 189 654	12 783 120	16 701 130

Башкармалыктын башкагы

Омуралиев Т.Э.

Башкы эсепчи

Кемел кызы А.



"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй 92 көч. 6-кабат

2025-ЖЫЛДЫН 31 ЯНВАРЫНА (кошун) ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ
КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНДЫСЫНЫН 1 АЙЛЫК ОТЧЕТУ

(КР сомунун миңдик чени менен)

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

УСТӨК ПАЙЫЗ ЭСЕПТЕЛҮҮЧҮ АКТИВДЕРДИН БААСЫ ТҮШКӨН ЖАГДАЙ
ҮЧҮН РЕЗЕРВДЕР ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Устөк пайыздар эсептелүүчү активдердин баасы түшкөн учурлар үчүн
резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер

Комиссиялык чыгашалар

Своп операцияларынан таза киреше

Чет элдик валюталарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча таза киреше

Баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

Башка кирешелер

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР

Операциялык чыгымдар

САЛЫК АЛЫНГАНГА ЧЕЙИНКИ КИРЕШЕ/(ЧЫГАША)

Киреше салыгы

ЖЫЛДЫК ПАЙДА/(ЖОГОТУУ)

Башка жалпы кирешелер:

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде
бааланган баалуу кагаздардын турукташкан баасынын өзгөрүүсү

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде
бааланган баалуу кагаздардын түшкөн киреше/чыгаша

ЖАЛПЫ КИРЕШЕНИН БАРДЫБИ:

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



2026-жылдын 31- январга жыйынтыкталуучу 1 айга (Улуттук банктын маалыматы боюнча)	2025-жылдын 31- январга жыйынтыкталуучу 1 айга (Улуттук банктын маалыматы боюнча)
200 416 (98 603)	148 395 (72 502)
101 813	75 893
(17 839)	(7 363)
83 974	68 530
37 848	25 746
(38 574)	(14 765)
-	-
40 621	50 069
1 685	1 040
1 444	2 791
43 024	64 881
(119 752)	(127 557)
7 246	5 854
(200)	(3 814)
7 046	2 040
-	-
-	-
-	-
7 046	2 040

Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.

ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"

Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

2026-ЖЫЛДЫН 31-ЯНВАРЫНА КАРАТА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	2,0%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	20 пайыздан жогору эмес	1,9%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	8,9%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	20 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	14,8%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	14,7%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	14,2%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	11,0%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	71,9%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чоңдугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капитанынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	17,6%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрагасы



Башкы эсепчи

Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.